

«Акча Булак» МКК»
ЖЧКсынын Башкы
директору тарабынан
20.03.2025-ж. Бекитилди

Өзгөртүүлөр бекитилген
күн: 11.11.2025-ж.

СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН ТИЛИН ЖАНА СОТКО КАРАШТУУЛУГУН АНЫКТОО ЖӨНҮНДӨ МАКУЛДАШУУНУ ТҮЗҮҮГӨ КАРАТА АЧЫК ОФЕРТА

Сот өндүрүшүнүн тилин жана сотко караштуулугун аныктоо жөнүндө макулдашууну түзүүгө карата бул Ачык оферта (мындан ары – Оферта) кредит алууга өтүнмө берген жеке жактарга (мындан ары – Карыз алуучу) багытталган жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин (мындан ары – КР ГК) 398-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык «Акча Булак» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коомунун (мындан ары – Кредитор) ушул Офертада баяндалган шарттарда Карыз алуучу менен Керектөө кредити жөнүндө келишим түзүүгө карата офертага жана/же Реструктуризациялоо келишимин түзүүгө карата офертага Сот өндүрүшүнүн тили жана сотко караштуулугу жөнүндө макулдашууну түзүүгө карата сунушу (мындан ары – Макулдашуу) болуп саналат.

Макулдашуу КР ГКнын 394-беренесине жана 395-беренесинин 3-пунктуна ылайык, www.akchabulak.kg сайтында (мындан ары – Кредитордун Сайты) жана/же «Мой О!» мобилдик тиркемесинде (мындан ары – Мобилдик тиркеме) жарыяланган бул Офертанын тартибине жана «Акча Булак» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коомунун электрондук кол тамганы таануу жана колдонуу тартибине (мындан ары – Тартип) ылайык жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуу менен Карыз алуучу тарабынан кол коюлган Офертанын Акцепти (мындан ары – Акцепт) Кредитор тарабынан алынган учурдан тартып ушул Офертада белгиленген шарттарда түзүлдү деп эсептелет.

Акцепт КР ГКнын 399 жана 402-беренелерине ылайык Карыз алуучунун ушул Офертанын бардык шарттарын толук жана шартсыз кабыл алуусу болуп саналат жана Кредитор менен Карыз алуучунун ортосунда Керектөө кредити жөнүндө келишим түзүлгөн шартта, ошондой эле Карыз алуучу Тартипке кошулган шартта Макулдашууну түзүүнү билдирет.

1. ОФЕРТАНЫН ПРЕДМЕТИ

1.1. Тараптар КР ГКнын 2-беренесинде бекитилген тараптардын эркинин автономиялуулугу, теңдиги жана келишимдин эркиндиги принциптерин жетекчиликке алып жана аларды негиз кылып, ушул Макулдашууну түзүштү. Бул Макулдашуу Тараптардын ортосунда Керектөө кредити жөнүндө келишимди жана/же Кредитор менен Карыз алуучунун ортосунда түзүлгөн Реструктуризациялоо келишимин аткарууга, өзгөртүүгө же бузууга байланыштуу талаш-тартыштар келип чыккан учурда сот өндүрүшүнүн тилин жана сотко караштуулугун аныктоого байланыштуу шарттарды жөнгө салат.

1.2. Бул Макулдашуу Керектөө кредити жөнүндө келишим жана/же Реструктуризациялоо келишими менен чогуу түзүлөт жана аны колдонуу мөөнөтүнүн ичинде, анын ичинде Тараптар мындай каалаган келишимдерден келип чыккан бардык милдеттенмелерин толук аткарганга чейин колдонулат.

1.3. Бул Макулдашуунун максаты болуп Тараптар тарабынан төмөнкүлөр боюнча макулдашылган шарттарды белгилөө саналат:

- талаш-тартыштар келип чыккан учурда сот өндүрүшү жүргүзүлө турган тилди аныктоо;
- Керектөө кредити жөнүндө келишимге жана/же Реструктуризациялоо келишимине байланыштуу талаш-тартыштарды кароо үчүн сотко аймактык караштуулукту өзгөртүү.

1.4. Бул Макулдашуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сотко кайрылууга Тараптардын укуктарын чектебейт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин (мындан ары – КР ЖПК) жана «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын ченемдерине каршы келбейт.

2. МАКУЛДАШУУ ТҮЗҮҮ ТАРТИБИ

2.1. Макулдашуу Мобилдик тиркеме жана/же Кредитордун Сайты аркылуу ушул Офертаны акцепттөө жолу менен электрондук түрдө түзүлөт. Кредитордун акцептти алганы Макулдашуунун түзүлгөнүн билдирет. Жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган Акцепт Карыз алуучунун өз колу менен кол койгон кагаз жүзүндөгү акцептке барабар деп таанылат.

2.2. Макулдашууну түзүү үчүн Карыз алуучу көрсөтүлгөн тартипте төмөнкү иш-аракеттерди аткарууга милдеттүү (Кредитор тарабынан кредит берүү бекитилген шартта):

2.2.1. Карыз алуучу Мобилдик тиркемеге же Кредитордун Сайтына ырастоо белгисин коюу аркылуу Кредитор менен Макулдашууну түзөт. Ырастоо белгисин коюу Карыз алуучунун:

- ушул Офертанын шарттары менен таанышып чыккандыгын;
- Сот өндүрүшүнүн тили жана сотко аймактык караштуулукту өзгөртүү жөнүндө Макулдашуунун шарттарын кабыл алгандыгын;
- Макулдашууга кол коюу үчүн жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонууга макул экендигин билдирет.

2.2.1. Карыз алуучу ырастоо белгисин койгонго чейин кредиттик кызматтарды алуу экранына жайгаштырылган гипершилтеме боюнча өтүп, Макулдашуунун тексти менен таанышып чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Карыз алуучу изилдеп чыгуу үчүн документтерди сактап алса болот (мисалы, скриншот аркылуу).

2.3. Карыз алуучу өзүнүн ниетин тастыктагандан кийин Кредитор каттоо учурунда көрсөтүлгөн Карыз алуучунун телефон номерине SMS-билдирүү түрүндө бир жолку тастыктоо кодун (мындан ары – Код) жөнөтөт. Кол коюлган документтердин өзгөрбөстүгү бүтүндүк хэштөө менен, башкача айтканда документтердин бардык символдорунун хэш суммасын жана жөнөкөй электрондук кол тамганы алуу менен кепилденет.

2.4. Карыз алуучу Кодду алгандан кийин аны 3 (үч) мүнөттүн ичинде Мобилдик тиркемедеги же Кредитордун Сайтындагы атайын сапчага киргизет. Кодду киргизүү үчүн 3 (үчтөн) көп эмес мүмкүнчүлүк берилет.

2.5. Кредитор киргизилген Кодду SMS-билдирүүдө жөнөтүлгөн Код менен салыштырып, киргизилген Коддун тууралыгын текшерет. Код дал келген учурда акцепт кабыл алынды, ал эми Макулдашуу түзүлдү деп эсептелет. Код дал келбеген учурда акцепт кабыл алынган жок деп эсептелет жана Макулдашуу түзүлбөйт.

2.6. Карыз алуучу Кредитордун Сайтындагы жеке кабинетине кирген учурда Кредитор маалымат системасынын программалык каражаттарын колдонуу менен Кодду түзөт (генерациялайт) жана аны Карыз алуучунун телефон номерине SMS-билдирүү менен жөнөтөт.

2.7. Карыз алуучунун Мобилдик тиркемеде же Кредитордун Сайтында «Ырастоо» баскычын (же ага окшош баскычты) басканы анын жөнөкөй электрондук кол тамганы (Кодду) колдонуу менен Макулдашууга автоматтык түрдө кол койгонун билдирет.

3. СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН ТИЛИ ЖӨНҮНДӨ ШАРТТАР

3.1. Тараптар Керектөө кредити жөнүндө келишимди жана/же Реструктуризациялоо келишимин аткарууга, өзгөртүүгө же бузууга байланыштуу сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салууга мүмкүн болбогон жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде чечилүүгө тийиш болгон талаш-тартыштар келип чыккан учурда, сот өндүрүшү КР ЖПКнын 12-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык расмий (орус) тилде жүргүзүлөт деген макулдашууга келишти.

3.2. Бул Макулдашуу «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 7-беренесинин жоболоруна карама-каршы келбейт, ага ылайык Кыргыз Республикасында сот өндүрүшү процесстик мыйзамдарга ылайык расмий тилди пайдалануу мүмкүнчүлүгү менен мамлекеттик тилде жүргүзүлөт.

4. СОТКО КАРАШТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ШАРТТАР

4.1. Тараптар КР ЖПКнын 34-беренесин жетекчиликке алып, Керектөө кредити жөнүндө келишимге жана/же Реструктуризациялоо келишимине байланыштуу талаш-тартыштарды кароо үчүн КР ЖПКнын 30-беренесинде белгиленген аймактык сотко караштуулукту өзгөртүүгө макулдашышты, буга байланыштуу Кредитор талаш-тартыштарга карата Кыргыз Республикасынын процесстик мыйзамдарында белгиленген өзгөчө сотко караштуулук колдонулган учурларды кошпогондо, Карыз алуучуга карата доолорду Кредитордун тандоосу боюнча Бишкек шаарынын райондук сотторуна берүүгө укуктуу. Карыз алуучу Кредитордун жайгашкан жери боюнча гана Кредиторго карата доо коюуга укуктуу.

5. БАШКА ШАРТТАР

5.1. Макулдашуу аны акцепттеген учурдан тартып күчүнө кирет жана Тараптар Керектөө кредити жөнүндө Келишимде жана/же Реструктуризациялоо келишиминде каралган бардык милдеттенмелерин

толук аткарганга чейин, анын ичинде Карыз алуучу кредит боюнча карызын толук төлөгөнгө чейин колдонулат.

5.2. Ушул Макулдашууну аткарууга байланышкан бардык талаш-тартыштар ушул Макулдашууга жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык чечилет.

5.3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары өзгөргөн учурда ушул Макулдашуунун жоболору колдонуудагы мыйзамдарга карама-каршы келбеген бөлүгүндө колдонулууга тийиш.

5.4. Бул Макулдашууда каралбаган шарттар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана иш жүргүртүүнүн адаттарына ылайык жөнгө салынат.

5.5. Бардык суроолор боюнча Карыз алуучу 0702000405 телефон номери аркылуу күнү-түнү иштөөчү Байланыш борборуна же Кредиторго кайрыла алат.

Карыз алуучунун мобилдик түзүлүшүнө жөнөтүлгөн кодду киргизүү аркылуу Карыз алуучунун жөнөкөй электрондук кол тамгасы менен кол коюлду.